

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө»
Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной статистике»

Купуялуулугуна кепилдик берилет

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики

№ 4-ФИН - ФОРМАСЫ
(КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМДАР)

ФОРМА № 4-ФИН
(НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ)

6031102
ГКУД

ЖЫЛДЫК, ЖАРЫМ ЖЫЛДЫК

ГODOBAY, ПОЛУГОДОВАЯ

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун
2020-ж. 24. 07. №6- токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома
Кыргызской Республики от 24. 07. 2020г. №6

ФИНАНСЫЛЫК КАРАЖАТТАРДЫН ТҮШҮШҮ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЖАНА ПАЙДАЛАНЫЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
за _____ 20____-ж. (г.) үчүн

Бардык коммерциялык эмес жана коомдук уюмдар, менчик формасына жана баш ийүүсүнө карабастан, жылдык отчетту 1-февралда, жарым жылдык отчетту отчеттук мезгилден кийин 20-күнү жайгашкан жериндеги статистиканын аймактын органына
ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ Все некоммерческие и общественные организации независимо от формы собственности, подчиненности годовую - 1 февраля, полугодовую - 20 числа после отчетного периода территориальному органу статистики по месту нахождению

Ишкана, уюмдун аталышы Наименование предприятия, организации										ОКПО							
Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту) Территория (область, район, город, нас. пункт)										СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат) (заполняется статистическим органом)							
Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №) Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)					Телефон					E-mail (электрондук почта электронная почта)							
Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги) Фактический вид экономической деятельности (основной)										ГКЭД							

« _____ » 20____-ж. (г.)

аткаруучунун аты-жөнү, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи

Руководитель

фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

колу (подпись)

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Телефон _____, факс _____, e-mail _____, Веб-сайт Нацстаткома: www.stat.gov.kg

1 БӨЛҮМ: ФИНАНСЫЛЫК КАРАЖАТТАРДЫН ТҮШҮШҮ ЖАНА ПАЙДАЛАНЫЛЫШЫ

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

(миң сом)

(тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Жылдын башынан берки отчеттук мезгилде За отчетный период с начала года	Наименование показателей
А	Б	1	А
ФИНАНСЫЛЫК КАРАЖАТТАРДЫН ТҮШҮШҮ Бардыгы (02, 03, 07-10, 12-16 саптардын суммасы)	01		ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ Всего (сумма строк 02, 03, с 07 по 10, с 12 по 16)
анын ичинде:			в том числе:
мүчөлүк акылардан	02		от членских взносов
кайрымдуулуктан, демөөрчүлүк жардамдан, садагадан жана гранттан	03		от благотворительности, спонсорской помощи и пожертвований, грантов
анын ичинен: жеке адамдардан	04		из них: от физических лиц
03-саптан: чет өлкөлүк техникалык жардам жана гранттар	05		из строки 03: иностранная техническая помощь и гранты
05-саптан: чет өлкөлүк техникалык жардам жана өкмөттүк органдардын гранттары	06		из строки 05: иностранная техническая помощь и гранты правительственных органов
максаттуу түшүүлөр	07		целевые поступления
өзү өндүргөн продукцияны сатуудан	08		от продажи продукции собственного изготовления
кызмат көрсөтүүдөн	09		от предоставления услуг
товарларды сатуудан	10		от продажи товаров
анын ичинен: иштетүүсүз сатылган товарлардын сатып алынуучу наркы	11		из них: покупная стоимость товаров, реализованных без обработки
бюджеттен (республикалык, жергиликтүү)	12		из бюджета (республиканского, местного)
окутууга төлөөлөр	13		плата за обучение
мүлктү ижарага берүүдөн	14		от сдачи имущества в аренду
депозиттерден түшкөн кирешелер (каражаттарды инвестициялоо)	15		доходы от депозитов (инвестирования средств)
башка кирешелер	16		прочие доходы
анын ичинен: алынган айыптар, туумдар, үстөк айыптар	17		из них: штрафы, пени, неустойки полученные
ФИНАНСЫЛЫК КАРАЖАТТАРДЫН ПАЙДАЛАНЫЛЫШЫ Бардыгы (21-43, 45-47, 49-59 саптардын суммасы)	20		ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ Всего (сумма строк с 21 по 43, с 45 по 47, с 49 по 59)
анын ичинде:			в том числе:
алып сатуу үчүн товарлар	21		товары для перепродажи
сырьё, материалдар, сатып алынуучу жарым фабрикаттар, продукцияларды өндүрүү жана сатуу үчүн комплекттөөчү буюмдар, кызмат көрсөтүүлөр жана башка операциялык ишмердик	22		сырьё, материалы, покупные полуфабрикаты, и комплектующие изделия для производства и реализации продукции, услуг и прочей операционной деятельности
күйүүчү майга кеткен чыгымдар (нефти кайра иштетүү продуктулар, жаратылыш газы, таш көмүр, отун ж.б.)	23		расходы на топливо (продукты нефте-переработки, газ природный, уголь, дрова и др.)
суу акысы	24		плата за воду
электр энергиясынын акысы	25		плата за электроэнергию
жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылуу үчүн акы	26		плата за отопление и горячее водоснабжение
сырттагы жүк ташуучу транспортунун кызмат көрсөтүүлөр акысы	27		оплата услуг стороннего грузового транспорта
типографиялардын кызмат көрсөтүүлөр акысы	28		оплата услуг типографий
тренингдерди, семинарларды, «тегерек столдорду» өткөрүүгө кеткен чыгымдар	29		расходы на проведение тренингов, семинаров, «круглых столов»
персоналдын эмгек акысы	30		оплата труда персонала
социалдык муктаждыктарга чегерүүлөр	31		отчисления на социальные нужды
негизги каражаттардын амортизациясы	32		амортизация основных средств
иш сапар чыгымдары	33		командировочные расходы
ижара акысы	34		арендная плата

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Жылдын башынан берки отчеттук мезгилде За отчетный период с начала года	Наименование показателей
А	Б	1	А
негизги каражаттарды оңдоо жана тейлөө	35		ремонт и обслуживание основных средств
транспортко кеткен чыгымдар	36		расходы на транспорт
жарнама	37		реклама
өкүлдүк чыгымдары	38		представительские расходы
почтанын жана байланыштын кызмат көрсөтүүлөр акысы	39		оплата услуг почты и связи
коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр	40		коммунальные услуги
аудитордук кызмат көрсөтүүсү, адистердин кызмат көрсөтүүсү жана кеңеш берүүсү	41		аудиторские услуги, консультации и услуги специалистов
башка кызмат көрсөтүүлөр	42		прочие услуги
негизги каражаттарды, инвентарды жана жабдууларды сатып алууга кеткен чыгымдар	43		затраты на приобретение основных средств, оборудования и инвентаря
анын ичинен: китепканалар үчүн китептерди сатып алууга	44		из них: на приобретение книг для библиотек
капиталдык салымдарга кеткен чыгымдар	45		затраты на капитальные вложения
стипендиялар	46		стипендии
кайрымдуулукка жана демөөрчүлүк жардамга кеткен чыгымдар	47		расходы на спонсорскую и благотворительную помощь
анын ичинен: натуралай түрдө (товарлар менен)	48		из них: в натуральной форме (товарами)
гранттар (субгранттар)	49		гранты (субгранты)
өз кызматкерлерине материалдык жардам көрсөтүүгө кеткен чыгымдар	50		расходы на оказание материальной помощи своим работникам
профсоюздун мүчөлөрүнө материалдык жардам	51		материальная помощь членам профсоюза
маданий-массалык иштерге кеткен чыгымдар	52		расходы на культурно-массовую работу
дене тарбия жана спортко кеткен чыгымдар	53		расходы на физкультуру и спорт
азык-түлүктөргө болгон салык	54		налоги на продукты
өндүрүшкө салык	55		налоги на производство
пайда салыгы	56		налоги на прибыль
чакан ишкердиктин субъектилеринин үчүн бирдиктүү салык	57		единый налог для субъектов малого предпринимательства
бюджетке түшкөн башка салык төлөөр.	58		прочие налоговые платежи в бюджет
башка чыгымдар	59		прочие расходы
анын ичинен: төлөнгөн айыптар, туумдар, үстөк айыптар	60		из них: штрафы, пени, неустойки уплаченные
М А А Л Ы М Д О О: Материалдык гранттардын жана гуманитардык жардамдын түшүшү, миң сом	61		С П Р А В О Ч Н О: Поступление материальных грантов и гуманитарной помощи, тыс. сомов
Материалдык гранттарды жана гуманитардык жардамды берүү, миң сом	62		Выделено материальных грантов и гуманитарной помощи, тыс. сомов
Отчеттук мезгилде жумушчулардын орточо тизмелик саны, адам	63		Списочная численность работников в среднем за отчетный период, человек
анын ичинен: аялдар, адам	64		из них: женщин, человек
Сырттан кошумча иштегендердин саны, адам	65		Численность внешних совместителей, человек
Акы төлөнбөгөн жумушчулардын (волонтерлордун) саны, адам	66		Численность неоплачиваемых работников (волонтеров), человек
Коомдук уюмдун мүчөлөрүнүн саны (коомдук уюмдар гана толтурушат), адам	67		Численность членов <u>общественной организации</u> (заполняется только общественными организациями), человек

2- БӨЛҮМ: МАТЕРИАЛДЫК АКТИВДЕР (НЕГИЗГИ КАРАЖАТТАР)

Негизги каражаттарды эсепке алууну жүргүзүү ыкмасы (тийиштүү код тегеректелсин):

иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча - 01

кайра бааланган наркы боюнча - 02

(миң сом)

РАЗДЕЛ 2: МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА)

Метод ведения учета основных средств (подходящий код округлить):

по фактическим затратам - 01

по переоцененной стоимости - 02

(тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап-тын коду	Алгачкы наркы боюнча жылдын башына карата болгон негизги каражаттар	Отчеттук жылда түшкөнү		Негизги каражаттарды кайра балоодогу наркынын өзгөрүшү (төмөндөшү (-))	Отчеттук жылда чыкканы		Алгачкы наркы жылдын аягына карата болгон негизги каражаттар	Топтолгон амортизация		Наименование показателей
			Бардыгы	анын ичинде жаңы негизги каражаттын ишке киргизилиши		Бардыгы	анын ичинде жоюлган (чыгарылган) негизги каражат		жылдын башына карата	жылдын аягына карата	
	Код строки	Наличие основных средств по первоначальной стоимости на начало года	Всего	в том числе введено в действие новых основных средств	Изменение стоимости основных средств за счет переоценки (уменьшение (-))	Всего	в том числе ликвидировано (списано) основных средств	Наличие основных средств по первоначальной стоимости на конец года (гр.1+гр.2+гр.4-гр.5)	на начало года	на конец года	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Бардык - негизги каражаттар (510, 511, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 524 - саптарынын суммасы)	500										Основные средства - всего (сумма строк 510, 511, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 524)
анын ичинде: жер	510								X	X	в том числе: земля
бүтпөгөн курулуш	511								X	X	незавершенное строительство
имараттар	512										здания
анын ичинен: турак жайлар	513										из них: жилые
курулмалар	514										сооружения
машиналар жана жабдуулар	515										машины и оборудование
анын ичинен: компьютерлер	516										из них: компьютеры
кенсе жабдуулар	517										офисное оборудование
эмерек жана буюмдар	518										мебель и принадлежности
транспорттук каражаттар	519										транспортные средства
биологиялык активдер	520										биологические активы
анын ичинен: жумушчу мал	521								X	X	из них: рабочий скот
өндүрүмдүү мал	522								X	X	продуктивный скот
көп жылдык өсүмдүктөр	523								X	X	многолетние насаждения
материалдык активдердин башка түрлөрү	524										прочие виды материальных активов

2.1 - БӨЛҮМ: МАТЕРИАЛДЫК ЭМЕС АКТИВДЕР

Материалдык эмес активдерди эсепке алууну жүргүзүү ыкмасы (тийиштүү код тегеректелсин):

иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча - 01

кайра бааланган наркы боюнча - 02

(миң сом)

сомов)

РАЗДЕЛ 2.1: НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Метод ведения учета не материальных активов(подходящий код округлить):

по фактическим затратам - 01

по переоцененной стоимости – 02

(тыс.

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Кайра баалоону эсепке алуу менен алгачкы наркы Первоначальная стоимость с учетом переоценки					Топтолгон амортизация Накопленная амортизация		Наименование показателей
		жылдын башына карата на начало года	отчеттук жылда түшкөнү поступило в отчетном году	кайра балоодогу наркынын өзгөрүшү (төмөндөшү (-)) изменение стоимости за счет переоценки (уменьшение (-))	отчеттук жылда чыкканы выбыло в отчетном году	жылдын аягына на конец года (гр.1+гр.2 +гр.3-гр.4)	жылдын башына карата на начало года	жылдын аягына карата на конец года	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	А
Материалдык эмес активдер (551 ден 556 чейин саптардын суммасы)	550								Нематериальные активы (сумма строк с 551 по 556)
анын ичинде: жер астындагы кендерди чалгындоо жана пайдалуу кендердин запастарын баалоо (капиталдаштырылган)	551								в том числе: разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых (капитализированные)
илимий-изилдөө ишмердиктин продуктулары	552								продукты научно-исследовательской деятельности
компьютердик программалык камсыздоо жана маалыматтардын базасы	553								компьютерное программное обеспечение и базы данных
көбөйтүү үчүн сатылып алынган адабият чыгармаларынын жана көркөм чыгармаларынын түп нускалары	554								оригиналы литературных и художественных произведений, приобретаемые для тиражирования
автордук укук, патенттер, лицензиялар, соода маркалар, гудвиллдер, франшиза	555								авторские права, патенты, лицензии, торговые марки, гудвиллы, франшиза
башкалар	556								прочие

ТОЛТУРУУ БОЮНЧА КЫСКАЧА КӨРСӨТМӨЛӨР

Коомдук жана коммерциялык эмес уюмдар - товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүү максатында түзүлгөн, финансылаган же көзөмөлдөгөн бирдиктер үчүн статусу боюнча финансылык же башка пайда келтирген киреше булактары боло албаган юридикалык жактар отчет беришет. Алардын финансылык каражаттарынын негизги булактары бул ыктыярдуу мүчөлүк акылар жана садага берүүлөрү, менчиктин кирешелери, экономикалык мааниси болбогон баада же өндүрүштүк баа боюнча, продукция (жумуш, тейлөө) сатып-өткөрүүдөн түшкөн кирешелер болуп эсептелет.

Коммерциялык эмес жана коомдук уюмдарга (бирикмелерге) жана алардын филиалдарына төмөнкүлөр кирет: профессионалдык, диний, саясий уюмдар, профессионалдык союздар (профсоюздар), коммерциялык ишмердик чөйрөсүндөгү коомдук уюмдар, социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү жүргүзгөн уюмдар, бирикмелер жана ассоциациялар ошол сыяктуу (аялдардын, студенттердин, балдардын, ардагерлердин, майыптардын, Кызыл крест жана Кызыл жарым ай коомдору жана башкалар), эс алуучу жана көңүл ачуучу уюмдар, спорт жана маданият, жогорку окуу жайлары, кондоминиумдар, өкүлчүлүктөр жана башка коммерциялык эмес уюмдар. Мамлекеттик (республикалык, жергиликтүү) бюджеттин эсебинен каржыланган уюмдар кирбейт.

Отчетто коммерциялык эмес жана коомдук уюмдардын ишмердигине түздөн-түз катышы бар кирешелери менен чыгымдары чагылдырылат.

1-Бөлүм. “Финансылык каражаттардын түшүшү жана пайдаланылышы”.

01-сап боюнча отчеттук мезгилде түшкөн бардык каражаттар: мамлекеттик бюджеттен, мүчөлүк жана кирүү акыларынан, мүчөлүк билеттердин наркынан түшкөндөр, депозиттерден кирешелер - пайыздардын, дивиденддердин гана суммалары, кайрымдуулук жана демөөрчүлүк жардамдан, максаттуу түшүүлөр, продукцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып өткөрүүдөн ж.б. чагылдырылат.

03-сапта Кыргыз Республикасынын резиденттеринин жана резидент эместеринин юридикалык жактарынан жана жеке адамдарынан алынган каражаттар көрсөтүлөт.

05-сапта Кыргыз Республикасынын аймагындагы эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, чет өлкөлүк уюмдар тарабынан алынган чет өлкөлүк техникалык жардам жана гранттар, Кыргыз Республикасынын аймагында өз өкүлчүлүгү жок, бирок Кыргызстандын коммерциялык эмес уюмдарына техникалык жардам жана гранттарды берүүчүлөр көрсөтүлөт.

Техникалык жардам окутуу, квалификацияны жогорулатуу боюнча иш чаралар, кадрларды практикалык даярдоо, жумушчуу малымат берүү, консультациялык кызмат көрсөтүүлөр түрүндө болушу мүмкүн.

Гранттар - эл аралык уюмдар жана алардын мекемелери, айрым өлкөлөрдүн өкмөттөрү, ар түрдүү фонддор жана кайрымдуулук мекемелери тарабынан конкреттүү жумушту аткаруу үчүн, же жардам көрсөтүү максатында бекер жана кайтарып албастан берилген акчалай, же башка каражаттар (акчалай эмес).

06-сапта JICA, USAID, DFID, SIDA, ГТЦ, ТИКА жана башка өндүү өнүгүү уюмдарынан алынган чет өлкөлүк техникалык жардам жана гранттар берилет.

07-сапта келишимдерге ылайык максаттуу мүнөздөгү (багыттагы) иш чараларды жүзөгө ашыруу үчүн түшкөн каражаттар чагылдырылат.

09-сапта мүлктү ижарага берүүнү (14 сапта) жана окутууну (13 сапта) кошпогондо, сырттагы уюмдарга жана жеке адамдарга ар кайсы акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүүдөн алынган кирешелер чагылдырылат.

10-сапта өзү өндүрбөгөн товарларды сатуудан (кайра сатуудан) түшкөн киреше чагылдырылат. 11-сапта иштетүүгө, сорттоого жана таңактоого ж.б. кеткен чыгымдарды эсептебегенде, сатып өткөрүүчү товарлардын сатып алуу наркы, 10-саптан бөлүнүп көрсөтүлөт.

12-сапта мамлекеттик бюджеттен түшкөн төмөнкү каражаттар жазылат: операциялык ишмердикти жүзөгө ашырууга түшүүлөр, субсидиялар, гранттар. Мамлекеттик башкаруу органдарына жөнөтүлгөн товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик бюджеттин түшүүлөрүнө киргизилбейт (алар 08, 09 же 10-саптарына киргизилет).

13-сапта түрлүү предметтер (адистиктер) боюнча ар кайсы деңгээлдеги ар түрдүү мекемелер тарабынан көрсөтүлгөн билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүнүн акысы билдирилет: баштапкы, орто, техникалык, кесиптик, жогорку билим берүү, улуу адамдарга билим берүү, унаа айдоого окутуу курстары жана «ачык» тренингдер.

15-сапта уюмдардын жеке каражаттарына инвестиция берүү: насыя берүүдөн жана ссудалардан, финансы-насыя мекемелеринин депозиттеринен алынган пайыздар, акциялар ж.б. боюнча кирешелер көрсөтүлөт.

16-сапта башка кирешелердин ичинен убагында төлөнбөгөн мүчөлүк акы тууму көрсөтүлөт. Салыктардын кайрадан эсептелиши финансы каражаттарынын түшүүсүнө кирбейт.

22 сап боюнча «Материалдык чыгымдар» сырьё, материалдар, сатып алынуучу жарым фабрикаттар, продукцияларды өндүрүү жана сатуу үчүн комплекттөөчү буюмдар, кызмат көрсөтүүлөр жана башка операциялык ишмердик жумшак буюмдар жана атайын кийимдер, дарыдармек жана жара таңычуу материалдар каражаттары, майда шаймандар, тамак-аш азыктары, канцелярдык жана чарбачылык чыгымдар, тамактануу чыгымдары ж.б. материалдык чыгымдар көрсөтүлөт.

24-сапта ичүүгө арналган жана сугат суусунун акысы чагылдырылат. Бул сапка таштанды сууларды ташып чыгаруу акысы киргизилбейт (40-сапка киргизилет).

«Персоналдын эмгек акысы» 30-сап боюнча отчеттук мезгилдеги тизмелик сандагы кызматкерлерге жана сырттан кошумча иштегендерге бардык чегерүүлөр көрсөтүлөт, анын ичине төмөнкү элементтер кирет:

- аткарылган иштин же иштеген убакыттын эмгек акысы; кошумча төлөө жана үстөк; премиялар жана сыйлыктар; жыл сайын жана кошумча өргүүлөрдү төлөп берүүлөр; адистерди кайра даярдоо жана квалификациясын өркүндөтүү тармагында, иштен бошотулуп окутулган мезгилдеги кызматчылардын эмгек акысы; накталай түрдөгү эмгек акысы (эгерде алар төмөндөтүлгөн баа менен көрсөтүлсө, товардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн толук наркы кошулат).

«Социалдык муктаждыктарга чегерүүлөр» 31-сап боюнча иш берүүчүлөр тарабынан социалдык камсыздандырууга чегерүүлөр көрсөтүлөт: пенсиялык фондго, эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо Жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонддоруна.

33-сапта бардык иш сапар чыгымдары чагылдырылат, буга бардык иш сапарларга кеткен чыгымдар кирет: суткалык, мейманканалык акылар, жол кире, ошондой эле чет өлкөлүк иш сапарлар үчүн визалык колдоого жана медициналык камсыздандырууга кеткен чыгымдар.

«Ижара акысы» 34-сап өз муктаждыктарын камсыз кылуу максатында түзүлгөн ижара (кайра ижарага берүү) келишимдерге ылайык, негизги каражаттардын: имараттардын, жайлардын, курулмалардын, транспорттук каражаттардын ижара акысын камтыйт, буга, ошондой эле ижара келишимине жараша акыга киргизилген оңдоо үчүн каражаттар жана башка негизги каражаттардын ижара төлөмдөрү да кирет.

35-сап боюнча негизги каражаттарды күндөлүк жана капиталдык оңдоолорунун чыгымдары чагылдырылат.

«Жүргүнчү транспортунун тейлөөлөрүнө кеткен чыгымдар» 36-сапка өз муктаждыктарын камсыз кылуу максатында транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга кеткен чыгымдар жазылат: жүргүнчүлөр транспортун ижарага алуу, кызматкерлерди коомдук транспорттун бардык түрлөрүнө кызматтык максаттарда жол кире документтери менен камсыз кылуу, ошондой эле кызматкерлердин кыймылдарына байланыштуу бардык чыгымдар. Бул сапка иш сапар чыгымдары кирбейт.

37-сапта жарнама компанияларды иштеп чыгуу жана өткөрүү, жарнама материалдарын түзүү жана жайгаштыруу үчүн акы ж.б. чагылдырылат.

39-сапта почта жана байланыш тейлөөлөрүнүн наркы көрсөтүлөт: почта, бандеролдорду ташуу жана жеткирүү, почта маркаларынын, ачык каттардын (открыткалардын), конверттердин, курьердик байланыштын, электр байланышынын наркы (кабелдик, радио берүү, реле же спутник аркылуу үндү, сүрөттү, билдирүүлөрдү же башка маалыматты өткөрүү), телефон жана телеграф байланышы, телекс.

«Коммуналдык тейлөөлөр» 40-сапта санитардык тазалоого, калдыктарды чыгарууга, канализацияга жумшалган чыгымдар чагылдырылат.

42-сапта юридикалык жактардай эле, жеке адамдар тарабынан да уюмга көрсөтүлгөн башка кызмат көрсөтүүлөрдүн акысы көрсөтүлөт, алар 34-41-саптарда көрсөтүлгөн эмес.

«Стипендиялар» 46-сапта окуу жайлар жана башка мекемелер тарабынан студенттерге, аспиранттарга, окуучуларга эсептелген стипендиялардын суммасы чагылдырылат.

47-сап боюнча башка тарапка акчалай жана натуралай материалдык, демөөрчүлүк жана кайрымдуулук жардамдарды көрсөтүү үчүн болгон чыгымдар чагылдырылат.

51, 52, 53-саптар профессионалдык союздардын уюмдары тарабынан гана толтурулат (ЭИМК 3 - 94.20.0.).

«Профсоюздун мүчөлөрүнө материалдык жардам» 51-сабында профсоюздун мүчөлөрүнө профсоюздук бюджеттин каражаттарынан берилген материалдык жардамга кеткен чыгымдар чагылдырылат.

«Маданий-массалык иштерге кеткен чыгымдар» 52-сабында маданий-тарбия берүү иш-чараларга сарпталган чыгымдар, балдар менен иштөөгө, профсоюздук активди жана профсоюздук кадрларды даярдоого, балдардын ден соолугун чыңдоо комплекстерине, эмгекчилердин ден соолугун чыңдоого, маданий мекемелердин чарбалык жана пайдалануудагы чыгымдары ж.б. чагылдырылат.

«Дене тарбия жана спортко кеткен чыгымдар» 53-сабында окуу-спорттук иштерге, массалык спорттук чараларга жана дене тарбия кадрларын даярдоого, спорттук аспаптарды жана жабдууларды сатып алууга кеткен чыгымдар чагылдырылат.

Салыктар, отчет түзүлгөн күнүнө эмес, отчеттук мезгилде бюджетке чегерилген мүчөлүк акылардын суммасында чагылдырылат.

«Продуктуларга салык» 54-сап өзүнө кошумча нарк салыгын (КНС) жана акциздерди; сатуудан түшкөн салыкты камтыйт.

«Өндүрүшкө салык» 55-сап өзүнө жер астындагы кендерди пайдалануу үчүн салыктарды, жер салыгын, мүлк салыгын (кыймылсыз жана кыймылдуу мүлк, транспорт) камтыйт.

«Пайда салыгы» 56-сапта Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык, отчеттук мезгилдин ичинде бюджетке иш жүзүндө төлөнгөн пайда салыгынын суммасы көрсөтүлөт.

«Чакан ишкерчилик субъектилери үчүн бирдиктүү салык» 57-сапта укуктуу мамлекеттик органдарында каттоодон өткөн, чакан ишкерчилик субъектилери көрсөтүлөт, алар, сатуудан салыктын жана пайда салыгынын ордуна, өз ишмердиги үчүн бирдиктүү салык төлөшөт, буга төмөнкү субъектилер кирбейт: патенттин негизиндеги салыкты төлөгөн субъектилер, финансылык жана камсыздандыруу тейлөөлөрдү көрсөткөн субъектилер; инвестициялык фонддор; баалуу кагаздар рыногунун профессионалдык катышуучулар; акциз салыгын төлөгөндөр.

«Бюджетке төлөнгөн башка салыктар» 58-сапта Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык, отчеттук мезгилдин ичинде бардык булактардын эсебинен ишкана тарабынан бюджетке төлөнгөн башка милдеттүү төлөмдөр көрсөтүлөт (кирешеге жараша салыктан башка, 30-сапка киргизилет).

«Башка чыгымдар» 59-сапта уюмдун 22-58-саптарда көрсөтүлбөгөн бардык чыгымдары чагылдырылат, мисалы, камсыздандыруу төлөмдөр, банктардын кредиттери үчүн пайыздар.

66-сапта эмгек акысын акчалай же натуралай түрдө албаган кызматкерлердин саны көрсөтүлөт. Волонтерлор – өз эрки менен иштеген адамдар, алардын жумушу «өз эрки менен иштеген адамдын үй чарбасынан тышкары жашаган адамдардын кызыкчылыгы үчүн ишке ашырылган, акчалай түрдө же юридикалык милдеттенме боюнча акы төлөнбөгөн эмгек» катары аныкталат.

67-сапта коомдук уюмдардан мүчөлөрүнүн саны көрсөтүлгөн (коомдук уюмдар тарабынан гана толтурулат), профсоюздар өздөрүнүн профсоюз мүчөлөрүнүн санын толтурушат.

2-Бөлүм. “Негизги каражаттар” бухгалтердик эсептин маалыматтарына ылайык, жылдын жыйынтыктары боюнча гана толтурулат. Субъектилердин менчигиндеги, чарбачылык жүргүзгөн же оперативдик башкаруунун негизги каражаттары чагылдырылат.

«Негизги каражаттар» ФОЭС (IAS 16) ылайык, негизги каражаттарга иш жүзүндөгү чыгымдардай эле, кайра баалоонун наркы боюнча да баа берилиши мүмкүн.

Ишкананын негизги каражаттарын эсепке алуунун ыкмасына ылайык 01- же 02-сапта *туура келген код тегеректелсин*.

1 жана 7 графада сатып алууга кеткен иш жүзүндөгү чыгымдар (өздүк наркы) боюнча отчеттук жылдын башында жана аягында болгон негизги каражаттар чагылдырылат.

2-графада каржылоонун бардык булактары боюнча негизги каражаттардын жалпы түшүшү чагылдырылат, анын ичинде банктын кредитинин эсебинен сатылып алынган, субъект тарабынан жасалган, акысына сатылып алынган, жеке адамдардан же юридикалык жактардан уставдык капиталга салым катары түшкөн жана/же бекер берилген негизги каражаттар.

3-графада отчеттук жылы курулган же сатылып алынган (мурда колдонулбаган) жаңы негизги каражаттар бөлүнүп көрсөтүлөт.

4-графада кайра баалоонун эсебинен нарктын өзгөрүлүшү чагылдырылат (төмөндөө (-)).

5-графада отчеттук жылы негизги каражаттардын жалпы чыгып кетиши чагылдырылат, буга субъектин балансынын эсебинен чыгарылган (жоюлган), сатып өткөрүү иретинде акыга сатылган жана/же бекер берилген негизги каражаттар кошулат.

6-графада отчеттук жылы жоюлган (эсептен чыгарылган) негизги каражаттардын наркы көрсөтүлөт.

8- жана 9-графаларда жылдын башына жана аягына карата топтолгон амортизация чагылдырылат.

Бөлүмдүн бардык саптары боюнча төмөнкү шарт сакталышы керек: **7-графа = 1-графа + 2-графа + 4-графа -**

5-графа.

Бул бөлүмдүн саптарында ФОЭС (IAS 16) ылайык негизги классификациялык топтор боюнча негизги каражаттардын чечмелениши берилет.

Ушул эле эрежелер «Материалдык эмес активдер» ФОЭС (IAS 38) ылайык материалдык эмес активдерди эсепке алуу үчүн колдонулат.

Кененирээк төмөнкү нускаманы караңыз: Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2020-ж. 24-июлундагы №6-токтому менен бекитилген «Негизги каражаттардын жана материалдык активдердин болушу, курамы жана кыймылы жөнүндө статистикалык отчетту түзүү боюнча нускама».

2.1.-Бөлүм. Материалдык эмес активдер. Материалдык эмес активдер - бул менчик ээсинин артыкчылык же укугуна негизделген, бирок наркы бар, физикалык формасы жок болгон узак мөөнөттүү активдер. Сатып алынган баа боюнча эсепке алынат жана амортизация чегерүү жолу менен эсептен чыгарылат.

КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Отчитываются некоммерческие и общественные организации - юридические лица, созданные с целью производства товаров или услуг, чей статус не позволяет им быть источником дохода, прибыли или иной финансовой выгоды для единиц, которые их учреждают, контролируют или финансируют. Основным источником их финансовых средств являются добровольные взносы и пожертвования, доходы от собственности, доходы от реализации продукции (работ, услуг), по цене производства или по ценам, не имеющим экономического значения.

Распространяется на некоммерческие и общественные организации (объединения) и их филиалы: профессиональные, религиозные, политические организации, профессиональные союзы (профсоюзы), общественные организации по сферам коммерческой деятельности, прочие ассоциации и объединения, организации, оказывающие социальные услуги (женские, студенческие, детские, ветеранские, общества инвалидов, Красного креста и Красного полумесяца и др.), организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, высшие учебные заведения, кондоминиумы, представительства и прочие некоммерческие организации. Не распространяется на организации, финансируемые из государственного (республиканского, местного) бюджета.

В отчете отражаются доходы и расходы общественных и некоммерческих организаций, имеющие непосредственно отношение к их деятельности.

Раздел 1. “Поступление и использование финансовых средств”.

По строке 01 отражаются все поступления средств за отчетный период: поступления из государственного бюджета, от членских и вступительных взносов, стоимость членских билетов, доходы от депозитов - только суммы дивидендов, процентов, от реализации продукции и услуг, целевые поступления, от благотворительности и спонсорской помощи и др.

По строке 03 показываются средства, полученные от юридических и физических лиц резидентов и нерезидентов Кыргызской Республики.

По строке 05 показывается полученная иностранная техническая помощь и гранты, полученные от иностранных организаций, представительств международных организаций, действующих на территории Кыргызской Республики, а не имеющих своих представительств на территории Кыргызской Республики, но представляющие техническую помощь и гранты некоммерческим организациям Кыргызстана.

Техническая помощь может принимать такие формы, как: обучение; мероприятия по повышению квалификации; практическая подготовка кадров; предоставление рабочей информации; консультативные услуги.

Гранты - денежные и иные средства (не денежные), предоставляемые международными организациями, и их учреждениями, правительствами отдельных стран, различными фондами и благотворительными учреждениями безвозмездно и безвозвратно для выполнения конкретной работы или в целях оказания помощи

По строке 06 показывается иностранная техническая помощь и гранты, полученные от таких организаций развития как JICA, USAID, DFID, SIDA, GTZ, TIKA и др.

По строке 07 отражается поступление средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого характера (назначения), согласно договорам.

По строке 09 отражаются доходы от предоставления любых платных услуг сторонним организациям и физическим лицам, за исключением услуг по аренде имущества (строка 14) и услуг по обучению (строка 13).

По строке 10 отражается доход от продажи (перепродажи) товаров не собственного производства. По строке 11 выделяется из строки 10 стоимость приобретения реализованных товаров, без расходов на подработку, сортировку, упаковку и т.п.

По строке 12 отражаются следующие поступления из государственного бюджета: поступления на осуществление операционной деятельности, субсидии, гранты. Не включаются поступления из государственного бюджета от поставки товаров и услуг органам государственного управления (включаются в строки 08, 09 или 10).

По строке 13 показывается плата за предоставление образовательных услуг различными учреждениями любого уровня и по любым предметам (специальностям): начальное, среднее, техническое, профессиональное, высшее образование, образование для взрослых, обучение вождению, курсы и «открытые» тренинги.

По строке 15 показываются доходы от инвестирования собственных средств организации: проценты, полученные по выданным кредитам и ссудам, по депозитам в финансово-кредитных учреждениях, доходы (дивиденды) по акциям и т.п.

По строке 16 в числе прочих доходов показывается пеня, начисленная на неуплаченные в срок членские взносы. Перерасчет налогов не включается в поступления финансовых средств.

По строке 22 указываются расходы материалов, сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, и комплектующие изделия для производства и реализации продукции, услуг и прочей операционной деятельности мягкого инвентаря и обмундирования, медикаментов и перевязочных средств, мелкого инструмента, продуктов питания, канцелярские и хозяйственные расходы, расходы на питание и т.д.

По строке 24 отражается плата за воду питьевую и поливную. Не включается оплата за удаление сточных вод (включается в строку 40).

По строке 30 "Оплата труда персонала" показываются все начисления за отчетный период работникам списочного состава и внешним совместителям, которые включают такие элементы, как:

- заработная плата за выполненную работу или проработанное время; доплаты и надбавки; премии и вознаграждения; оплата ежегодных и дополнительных отпусков; заработная плата работников во время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации и переподготовки кадров; оплата труда в натуральной форме (с включением полной стоимости товаров и услуг, если они предоставляются по сниженным ценам).

По строке 31 "Отчисления на социальные нужды" показываются начисленные за отчетный период отчисления (работодателей) на социальное страхование в пенсионный фонд, в фонды оздоровления трудящихся и обязательного медицинского страхования.

По строке 33 отражаются командировочные расходы включаются расходы на все командировки: суточные, оплата проживания в гостиницах, затраты на проезд, а также расходы на визовую поддержку и медицинскую страховку для зарубежных командировок.

Строка 34 «Арендная плата» включает оплату за аренду основных средств: зданий, помещений, сооружений, транспортных средств, оборудования, в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества в целях обеспечения собственных нужд и средства на ремонт, включенные в плату исходя из договора аренды и платежи за прокат других основных средств.

По строке 35 отражаются расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств.

По строке 36 «расходы на услуги пассажирского транспорта» включаются расходы на приобретение транспортных услуг в целях обеспечения собственных нужд: наем пассажирского транспорта, обеспечение работников проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта, и другие расходы, связанные с перемещением работников. Командировочные расходы не включаются.

По строке 37 отражается плата за разработку и проведение рекламных кампаний, создание и размещение рекламных материалов и т.п.

По строке 39 показывается стоимость услуг почты и связи: перевозка и доставка почты, бандеролей, стоимость почтовых марок, открыток, конвертов, курьерская связь, электросвязь (передача звука, изображений, данных или другой информации через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи), телефонная и телеграфная связь, телекс.

По строке 40 «коммунальные услуги» отражаются расходы на санитарную очистку, вывоз мусора, канализацию.

По строке 42 показывается оплата прочих услуг, оказанных организации, как юридическими, так и физическими лицами, не включенные по строкам с 34 по 41.

По строке 46 «стипендии» отражается сумма начисленных учебными и другими заведениями стипендий студентам, аспирантам, школьникам.

По строке 47 отражаются расходы на оказание материальной, спонсорской и благотворительной помощи, произведенные организацией в денежной и натуральной форме на сторону.

Строки 51, 52, 53 заполняются только организациями профессиональных союзов (профсоюзов) (ГКЭД 3-94.20.0)

В строке 51 «материальная помощь членам профсоюза» отражаются расходы на оказание материальной помощи членам профсоюза из средств профсоюзного бюджета.

Строка 52 «расходы на культурно-массовую работу» включает в себя расходы на культурно-воспитательные мероприятия, работу с детьми, подготовку профсоюзного актива и профсоюзных кадров, детские оздоровительные комплексы, оздоровление трудящихся, хозяйственные и эксплуатационные расходы культурно-просветительских учреждений и прочие.

По строке 53 «расходы на физкультуру и спорт» отражаются расходы на учебно-спортивную работу, массовые спортивные мероприятия и подготовку физкультурных кадров, приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Налоги отражаются в сумме начисленной к вносу в бюджет за отчетный период, а не на дату составления отчета.

По строке 54 «налоги на продукты» включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы; налог с продаж.

По строке 55 «налоги на производство» включает налоги за пользование недрами, налог на землю, налоги на имущество (недвижимое и движимое, транспорт).

По строке 56 «налог на прибыль» указывается сумма налога на прибыль, фактически внесенные за отчетный период в бюджет, в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики.

По строке 57 «единый налог для субъектов малого предпринимательства» показывает субъекты малого предпринимательства, прошедшие регистрацию в уполномоченных государственных органах и уплачивающие единый налог в отношении деятельности, подлежащей обложению взамен налога с продаж и налога на прибыль, за исключением субъектов, уплачивающих: налог на основе патента, оказывающих финансовые и страховые услуги, инвестиционные фонды, профессиональных участников рынка ценных бумаг и плательщиков акцизного налога.

По строке 58 «Прочие налоговые платежи в бюджет» показываются прочие обязательные платежи в бюджет, фактически произведенные предприятием за счет всех источников за отчетный период, в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики (кроме подоходного налога, включается в строку 30).

По строке 59 «Прочие расходы» отражаются все расходы организации, не показанные в строках с 22 по 58, такие как страховые платежи, проценты за кредиты банков и т.п.

По строке 66 показывается численность работников, не получающих вознаграждение за работу деньгами или натурой. Волонтеры - это люди, занятые добровольным трудом, который определяется как «труд без оплаты в денежной форме или юридического обязательства, осуществляемый в интересах лиц, проживающих за пределами домашнего хозяйства самого добровольца».

По строке 67 показывается численность членов общественной организации (заполняется только общественными

организациями), **профессиональные союзы (профсоюзы)** заполняет численность своих членов профсоюза.

Раздел 2. «Основные средства» заполняется только по итогам года в соответствии с данными бухгалтерского учета. Отражаются основные средства, принадлежащие субъекту на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.

В соответствии с МСФО (IAS 16) «Основные средства», оценка основных средств может осуществляться как по фактическим затратам, так и по переоцененной стоимости.

В соответствии с методом ведения учета основных средств предприятия *округлить подходящий код* в строках 01 или 02.

По графам 1 и 7 отражается наличие основных средств на начало и конец отчетного года по фактическим затратам на приобретение (себестоимости).

По графе 2 отражается общее поступление основных средств по всем источникам финансирования, в том числе приобретенные за счет кредитов банка, изготовленные самим субъектом, приобретенные за плату, поступившие от физических и юридических лиц безвозмездно и/или в качестве вклада в уставный капитал.

По графе 3 выделяются новые основные средства, построенные или приобретенные в данном отчетном году (не бывшие ранее в употреблении).

В графе 4 отражается изменение стоимости за счет переоценки (уменьшение(-)).

В графе 5 отражается общее выбытие основных средств в отчетном году, включая списанные (ликвидированные) с баланса субъекта, проданные за плату в порядке реализации и/или переданные безвозмездно.

В графе 6 показывается стоимость ликвидированных (списанных) в отчетном году основных средств.

В графах 8 и 9 - накопленная амортизация на начало и конец года.

По всем строкам раздела выполняется условие: **графа 7 = графа 1 + графа 2 + графа 4 - графа 5.**

В строках данного раздела приводится расшифровка основных средств по основным классификационным группам в соответствии с МСФО (IAS 16).

Такие же правила применяются для учета нематериальных активов в соответствии с МСФО (IAS 38) «Нематериальные активы».

Более подробно см. «Инструкцию по составлению статистического отчета о наличии, составе и движении основных средств и нематериальных активов», утвержденную Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 24.07.2020г. №6.

Раздел 2.1. Нематериальные активы. Нематериальные активы - это долгосрочные активы, не имеющие физической формы, но имеющие стоимость, основанную на правах или привилегиях собственника. Учитываются по цене приобретения и списываются путем начисления амортизации.